

Урматтуу жарандар!

Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги - банкрот болгон банктардын жоюучусу, учурда банктарды кайра уюштуруу жана карыздарды реструкташтыруу боюнча агенттигинин (ДЕБРА) укуктук мураскери Сиздерге төмөндөгүлөр жөнүндө маалымдайт.

(ДЕБРА) тарабынан кыймылсыз мүлккө оорчулуктар (чектөөлөр) коюлган учурда, мисалы (төмөнкү таблицаны караңыз):

Кыймылсыз мүлктүн бирдигине оорчулуктун (чектоолордун) бар же жок экендиги жөнүндө маалымат			
Пайда алуучу жак же адам	Кыймылсыз мүлктүн бирдиги -гине оорчулуктун (чектоолордун) бар же жок экендиги жөнүндө маалымат	Оорчулук же чектөө киргизилгендиги жөнүндө документ	Мамлекеттик катталган датасы
ДЕБРА-Банктарды кайра уюштуруу жана карыздарды реструкташтыруу боюнча агенттиги	Насыя	31.02.1996 ж. насыя берилгендиги жөнүндөгү №2 маалымат ДЕБРА тарабынан берилген	07.09.1996 жыл

Карыздын жоктугу жөнүндө маалыматты алуу же салынган оорчулукту (чектөөнү) алып салуу үчүн Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу КР Депозиттерди коргоо боюнча агенттигине төмөнкү жол менен арыз берүүнүз зарыл: “Аккаунт” – “Кайрылуулар” – “Кайрылуу жазуу” – “Бардык маалыматтарды толтуруңуз”.

Арыз берүү үчүн төмөнкү документтерди тиркөө керек:

1. Кыймылсыз мүлктүн ээсинин паспортунун сүрөтү (эгерде арыз кыймылсыз мүлктүн ээси тарабынан берилбесе);
2. Жеке жактын ыйгарым укуктуу өкүлү үчүн - инсандыгын ырастоочу документ, ошондой эле өкүлдүн ыйгарым укуктарын ырастоочу документ;
3. Кыймылсыз мүлккө болгон укуктар жөнүндө Госрегистрден көчүрмө (Тундук тиркемеси аркылуу алса болот);
4. Күрөө (ипотека) келишиминин көчүрмөсү, эгерде бар болсо.

Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат!

Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин карызы жоктугу тууралуу маалымат берүү жана салынган тыюуну алып салуу боюнча жүргүзгөн бизнес-процедурасы.

